

«ОПТИМА БАНК» ААК
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫ ТУУРАСЫНДА ОТЧЕТ*
2026-жылдын 31-январына карата (кошо кошкондо)

	31.01.2026 МИҢ СОМ	31.01.2025 МИҢ СОМ	31.12.2025 МИҢ СОМ
Акча каражаттары	6 302 224	5 299 740	6 378 357
Кыргыз Республикасын Улуттук банкындагы эсептер жана депозиттер	9 727 968	16 225 370	17 663 482
Башка финансы институттарындагы жана банктардагы эсептер	11 621 919	8 728 356	9 944 190
Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген насыялар жана аванстар	459 462	3 080 616	870 104
Баалуу кагаздарга инвестициялар	9 210 590	1 306 745	3 610 626
Кардарларга берилген насыялар	43 541 863	32 225 896	42 677 044
- Насыялар боюнча жоготууларга резервдер	(5 372 818)	(4 867 552)	(5 328 545)
Насыялар боюнча жоготууларга резервдерди чыгарып салуу менен, кардарларга берилген насыялар	38 169 045	27 358 344	37 348 499
Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар	94 579	-	69 220
- Жоготуулган резервдер	(662)	-	(499)
Жоготуулган резервдерди чыгарып салуу менен, кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар	93 917	-	68 721
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	2 944 771	2 099 865	2 992 868
Банктын ээлигине өткөн башка жеке менчиктер	88 688	270 568	88 688
Башка активдер	1 933 299	1 144 249	1 322 330
Бардык активдер	80 551 883	65 513 853	80 287 865
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Адилет наркы боюнча бааланган финансы шаймандары, алардын өзгөрүүсү ошол мезгил аралыгындагы кирешенин же чыгашанын курамында чагылдырылат	95 556	22 967	88 409
Банктарда жана башка финансы институттарындагы эсептер жана депозиттер	2 176 781	980 742	2 342 317
Кардарлардын күнүмдүк эсептер жана депозиттери	60 914 359	49 181 360	60 530 793
Ислам принциптери менен тартылган, кардарлардын күнүмдүк эсептер жана депозиттери	19 759	-	53 108
Башка тартылган каражаттар	109 183	436 066	123 007
Башка милдеттенмелер	2 754 532	1 925 775	2 930 595
Бардык милдеттенмелер	66 070 170	52 546 910	66 068 229
Капитал			
Акционердик капитал	5 600 000	2 100 000	5 600 000
Бөлүштүрүлбеген киреше	8 881 713	10 866 943	8 619 636
Бардык капитал	14 481 713	12 966 943	14 219 636
Бардык милдеттенмелер жана капиталдар	80 551 883	65 513 853	80 287 865
Потенциалдык жана шарттуу милдеттенмелер	2 053 433	1 295 372	2 207 082

* - КРУБдун стандарттары боюнча


Башкармалыктын төрагасы
Капышев Б.С.




Башкы бухгалтер
Осмонова Д.Д.

«ОПТИМА БАНК» ААК

КИРЕШЕ ЖЕ ЧЫГАША ЖАНА БАШКА ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ТУУРАСЫНДА ОТЧЕТ*

2026-жылдын 31-январына карата (кошо кошкондо)

	31.01.2026 миң сом	31.01.2025 миң сом
Пайыздык кирешелер	579 938	446 147
Пайыздык чыгашалар	(134 297)	(96 661)
Таза пайыздык киреше	445 641	349 486
Нарксыздандыруу боюнча резерв	(64 857)	(129 963)
Баанын тушуусу боюнча резервдик чыгашалардан кийин пайыздык таза киреше	380 784	219 523
Ислам каржылоо принциптери боюнча киреше	848	-
Нарксыздандыруу боюнча резерв	(14)	-
Исламдык каржылоо принциптерине ылайык, баанын тушуусу боюнча резервдик чыгашалардан кийин таза киреше/(чыгаша)	834	-
Комиссиялык кирешелер	180 404	157 742
Комиссиялык чыгашалар	(122 838)	(128 581)
Таза комиссиялык киреше	57 566	29 161
Адилет наркы боюнча бааланган финансы шаймандарынан түшкөн таза киреше, алардын өзгөрүүсү ошол мезгил аралыгындагы кирешенин же чыгашанын курамында чагылдырылат	8 852	2 678
Чет элдик валюта менен операциялардан таза киреше	305 240	179 115
Башка кирешелер	1 193	1 252
Операциялык киреше	754 469	431 729
Нарксыздандыруу боюнча резерв	(9 837)	14 246
Операциялык чыгымдар	(453 456)	(324 276)
Салык салууга чейинки киреше	291 176	121 699
Киреше салыгы боюнча чыгаша	(29 099)	(12 170)
Таза киреше	262 077	109 529
Акциялар боюнча киреше		
Акцияга базалык жана суютулган киреше, сом менен	2,34	0,98

* - КРУБдун стандарттары боюнча


 Башкармалыктын төрагасы
 Капышев Б.С.


 Башкы бухгалтер
 Осмонова Д.Д.

